

Каралды:
КТО №95 МГ
Пед. кеңешмесинин
2022-ж « 09 » ноябрь



Бекитилди:
КТО №95 МГ
директору
Сардарбекова А.К.
2022-ж « 09 » ноябрь

Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмунун ата-энелер комитети жөнүндө типтүү

ЖОБО

1. Жалпы жоболор.

1. Бул Жобо Кыргыз Республикасынын «Билим берүү жөнүндөгү» Мыйзамынын 38 - беренесине ылайык, жалпы билим берүү уюмунун ата-энелер комитетинин иш-аракетин жөнгө салат, анткени ал тең башкаруу органы болуп эсептелет.
2. Ата-энелер комитети жөнүндө жобо ата-энелердин жалпы мектеп - гимназиясынын чогулушунда кабыл алынып, бекитилет да, мектеп - гимназиясынын жалпы билим берүү боюнча директорунун буйругу менен ишке киргизилет.
3. Ата-энелер комитети (текст боюнча мындан ары- «комитет»-деп берилет) үч мөөнөткө ата-энелердин конференциясында шайланып, аны төрөгө башкарат. Ал комитет мектеп - гимназиясынын ата-энелер комитетине баш ийүү менен ата-энелер комитетинин конференциясында тактама (отчет) берип турат. Комитеттин ыйгарым укуктарынын мөөнөтү-3-жыл (же комитеттин жылына үчтөн бири алмаштырылып турат).
4. Анын иш аракеттерин ыңгайлаштыруу (координациялоо) үчүн комитеттин курамына мектеп - гимназиясынын окуу-тарбия иштери боюнча директору орун басары кириши мүмкүн.
5. Комитеттин иш-аракеттери Кыргыз Республикасынын «Балдар жөнүндөгү» кодексинде, Кыргыз Республикасынын «Билим берүү жөнүндөгү» Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен бекитилген «Жалпы билим берүүчү уюм жөнүндөгү» типтүү жобого, «Жалпы билим берүүчү уюмдун Уставы» жана ушул Жобого ылайык ишке ашырылат.
6. Комитеттин чечимдерин жалпы билим берүүчү мектеп - гимназиясынын жетекчилиги үчүн сунуш катарында кабыл алынат. Комитеттин чечими жалпы билим берүү уюмдун чыгарылган буйругу менен гана милдеттүү катарында ишке ашырылат.

2. Негизги милдеттери.

Ата-энелер комитетинин милдеттери:

1. Жалпы билим берүүчү мектеп - гимназиясынын жетекчисине: - мамлекеттик жалпы билим берүү уюмдарында балдар менен мектеп жашындагы өспүрүмдөрдүн милдеттүү турдө жана акысыз бекер жалпы башталгыч жана жалпы негизги билим алуусуна;
3. **Жалпы мектептик ата-энелер комитетинин функциялары.**
 1. Окуу-тарбиялык процессти уюштуруу үчүн (окуу китептерин, көрсөтмө усулдук куралдарды сатып алууга, аларды даярдоого, окутуу жабдуулары менен камсыз кылууга ж.б) оптималдуу шарттарды камсыз кылууга көмөк көрсөтөт.
 2. Класстык ата-энелер комитеттердин иш-аракеттерин координациялайт.
 3. Окуучулардын ата-энелери иш-чараларды өткөрүүгө көмөктөшөт, ошондой эле ата-энелер комитетинин билгилигине (компетенциясына) таандык жалпы мектеп - гимназиясынын ж.б иштерди өткөрүү маселелери боюнча тең башкаруунун башка да органдары менен бирге өз ара иш алып барат.
 4. Жалпы билим берүү уюмун жаңы окуу жылына карата даярдоо иштерине катышат.
 5. Жалпы билим берүү уюмунун жетекчилиги менен бирдикте балдардын билим алууга болгон аракетин уюштурууну, окуучулардын тамактануусуна жана медициналык жактан тейленүүсүнө сапатын уюштурууну көзөмөлдөйт.
 6. Ата-энелердин жалпы мектеп - гимназиясынын чогулуш-жыйналыштарын өткөрүүдө жалпы билим берүү уюмунун жетекчилигине жардамдашат.
 7. Өз дарегине, ошондой эле ушул Жобо тарабынан белгиленген маселелер боюнча түшкөн кайрылууларды жалпы билим берүү уюмунун жетекчисинин тапшыруусу боюнча карап чыгат.
 8. Комитеттин билгилигине кирген маселелер боюнча жалпы билим берүү уюмунун чектелүү актыларын талкуулайт.
 9. Билим берүү процессин жүзөгө ашыруунун жана санитардык-гигиеналык эрежелери менен нормаларын аткаруунун коопсуздук шарттарын уюштурууга катышат.
 10. Мектеп- гимназиясынын шарттары менен мектеп гимназиясынын - турмушунун ыңгыйларын пропагандалоо маселеси боюнча коомдук уюмдар менен өз ара аракеттенет.
 11. Жашы жетелек окуучулардын арасында укук бузууларды, көзөмөлсүз жана кароосуз калгандардын алдын алуу маселеси боюнча жалпы билим берүү уюмдарынын педагогикалык жааматтары менен бирге өз ара иш алып барат.

4. Ата-энелер комитеттеринин укуктары.

Ушул Жобонун тарабынан белгиленген билгиликтерге ылайык ата-энелер комитети:

1. Жалпы билим берүүчү уюмдун жетекчисине жана башка да жалпы билим берүүнүн өзүн-өзү башкаруу органдары менен анын жетекчисине тийиштүү сунуштарды киргизем, аларды кароонун жыйынтыктары жөнүндө алардан талап кылууга;
2. Балдардын укугун коргоо маселелери боюнча билим берүү уюмдарына жана башкаларга түшүнүк алуу боюнча кайрылууга;
3. Окуучулардын билим алуусун жеңилдетүү жана анын сапатын жакшыртууну камсыз кылуу маселелери боюнча жалпы билим берүү уюмунун жетекчисинен маалымат алып, анын ишин угууга, мектептин материалдык-техникалык жактан камсыз болуп, аны бекемдөө боюнча мектеп - гимназиянын жетекчисин угуп, андан маалымат алууга;
4. Класстык ата-энелер комитеттеринин көрсөтмөлөрү (чечимдери) боюнча окуп жаткан окуучулардын ата-энелерин (мыйзамдуу өкүлдөрүн) өзүнүн отурумдарына чакырууга;
5. Жалпы билим берүү уюмунун чектелүү актыларын талкулоо иштерине катышууга;
6. Үй - бүлөөсүндө балдарын тарбиялоодон баш тарткан ата-энелерге (мыйзамдуу өкүлдөргө) коомдук жата берүүгө;
7. Комитетте жигердүү иштеп, жалпы мектеп гимназиялык- иш-чараларды өткөрүүдө көмөк көрсөткөн окуучулардын ата-энелерин (мыйзамдуу өкүлдөрүн) сыйлоого;
8. Өзүнүн функцияларын аткаруу үчүн комитеттин мүчөлөрүнүн жетекчилиги астында туруктуу же убактылуу комиссияларды уюштурууга;
9. Ата-энелердин класстык комитеттери, комитеттин туруктуу же убактылуу комиссиялары жөнүндө чектелүү актыларды иштеп чыгууну уюштуруу;
10. Комитеттин билгилигине тийиштүү маселелер боюнча педагогикалык кеңештин же башка өзүн-өзү башкаруу органдардын айрым отурумдарына комитеттин төрөгасы катышууга;
11. Жалпы билим берүү уюмунун жетекчилиги менен окуучулардын ата-энелеринин (мыйзамдуу өкүлдөрүнө) ортосунда будары үй-бүлөлүк жана коомдук тарбиялоо окуучулардын кызыкчылыгын коргоо сыяктуу бирин-бири өз ара түшүнүү сыяктуу маселесин жөнгө салууга;
12. Күчүндө турган ченемдик-укук актыларына ылайык чечимдерди кабыл алууга;

13. Ата-энелер комитетинин ишине катышпаган жана жоопкерчилиги төмөн же шалаакылыкка жали берген комитеттин айрым мүчөлөрү кайра чакыртып алуу конференцияга сунуш кылууга укуктуу болуп эсептелет.

5. Ишти уюштуруу.

1. Комитеттин курамына окуучулардын ата-энелеринин (мыйзамдуу өкүлдөрүнүн) өкүлдөрү бар бир класстан бурде киши кирет (ал эми жалпы билим берүүчү уюмдун класстарынын саднена жараша параллель класстардын ар биринен бирден окуп кирип, ар бир класстан экиден өкүл болушу мүмкүн). Комитеттин өкүлдөрү окуу жылынын башталышында (15-сентябрга чейин) жыл сайын ата-энелердин класстык чогулушунда шайланышат.
2. Комитеттин сандык курамы ата-энелердин конференциясында аныкталат.
3. Комитет өзүнүн курамынан төрөганы шайлайт (алардын сандык курамына жараша төрөганын орун басарлары жана катчы шайланат).
4. Комитет мектеп - гимназиясынын директору менен макулдашылган план жана тартип боюнча иштейт.
5. Өзүнүн иши жөнүндө комитет бир жылда экиден кем эмес ата-энелердин жалпы чогулушунда тактама (отчет) берет. Чогулушта чечим жөнөкөй көпчүлүк добуш менен кабыл алынат
6. Комитет өзүнүн чечими отурумда анын мүчөлөрүнүн жаримо катышканда гана кабыл алат.
7. Өзүнүн билгилигине иштиктүү маселелер боюнча комитеттин катталуусу менен билим берүү уюмунун антенна жүргүзүлүп, ал документтерге билим берүү уюмунун жетекчиси менен комитеттин төрөгасы кол коюшат.

6. Иш кагаздарын жүргүзүү.

1. Комитет өзүнүн өткөрүлгөн конференцияларынын, отурумдары менен жалпы мектептик ата-энелер чогулуштарынын протоколдорун, токтомдорун жүргүзөт.
2. Ата-энелер комитетинин иш планы, тактама-отчетному менен протоколдору жалпы билим берүү мекемесинин кеңсесинде сакталат.
3. Комитеттин иш кагаздарын жүргүзүү жоопкерчилиги комитеттин төрөгасына же катчыга жүктөлөт.